

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын 05.02.2016 сериясы С № 0017 лицензиясы / Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Серия С № 0017 от 05.02.2016 г.

Агент (Ф.А.А./ID) / Агент (Ф.И.О./ID):	Иванов Иван Иванович
Облустун, шаардын, райондун, айыл аймактын, айылдын Коду / Код области, города, района, айыл аймака, села:	Ошский филиал
Камсыздандыруу полисинин түзүлгөн датасы / Дата оформления страхового полиса	01.09.2026, 11 ч. 48 мин.
Ипотека менен байланышы / Связанность с ипотекой	Нет

ТУРАК ЖАЙДЫ ӨРТТӨН ЖАНА ТАБИГЫЙ КЫРСЫКТАРДАН МИЛДЕТТҮҮ КАМСЫЗДАНДЫРУУ ПОЛИСИ
СТРАХОВОЙ ПОЛИС OSJ 2026 09 61485557

обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий

КАМСЫЗДАНДЫРУУЧУ/СТРАХОВАТЕЛЬ				ПАЙДА ТАБУУЧУ/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ		
Жеке адамдын Ф.А.А. же юридикалык жактын аталышы / Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица						
Иванов Иван				Иванов Иван		
Дареги / Адрес						
Ошская область, Араванский район, а/а Тестовый, с. Тестовое, ул. Тестовая, д. 35				Ошская область, Араванский район, а/а Тестовый, с. Тестовое, ул. Тестовая, д. 35		
Жеке жактын паспортунун сериясы, номери же юридикалык жактын каттоодон откондугу жөнүндө кубулдуктун номери жана берилген күнү / Серия, номер паспорта физического лица или номер свидетельства о регистрации юридического лица и дата выдачи						
Телефон номеру / Номер телефона						
+996500038246				+996500038246		
Кызмат орду жана кызматы, жайы / Должность и место работы						
Жеңилдиктин болушу / Наличие льготы						
Жеңилдиктин категориясы / Категория льготы						
Жеңилдиктин категориясынын күбөлөндүрүүчү документтин аталышы / Наименование документа, удостоверяющего категорию льгот						
Документтин номеру / № документа						
Берилген датасы / Дата выдачи						
Документтин колдонуу мөөнөтү / Срок действия документа						
Камсыздандыруу объектиси, камсыздандыруу суммасы, камсыздандыруу тарифи жана камсыздандыруу сый төлөмү / Объект страхования, страховая сумма, страховой тариф и страховая премия						
№	Камсыздандыруу объектиси, объекттин дареги / Объект страхования, адрес объекта	Камсыздандыруу суммасы (сом) / Страховая сумма (сом)	Тариф % менен / Тариф (в %)	Камсыздандыруу сый төлөмү (сом) / Страховая премия (сом)	Жеңилдик % менен / Скидка (в %)	Баардыгы: Камсыздандыруу сый төлөмү (сом) / Итого: Страховая премия (сом)
1	Ошская область, Араванский район, а/а Тестовый, с. Тестовое, Назарали-Кори, дом 35	500000	0,12%	600.00	0%	600.00
2. Сатуудан салык (2%) / Налог с продаж (2%*)						12.00
3. Төлөөгө бардыгы / Итого к оплате						612.00
Өзгөчө белгилер / Особые отметки						
Камсыздандыруу келишиминин (полисинин) колдонулуу мөөнөтү / Срок действия полиса с 01.09.2026 11 ч 48 мин 36 сек по 31.08.2027 23 ч 59 мин 59 сек. 01.09.2026 жыл. 11 саат 48 мин 36 сек - 31.08.2027 жыл. 23 саат 59 мин 59 сек. чейин						
Турак жайдан наркы / Стоимость жилья				Франшиза / Франшиза Нет		
Турак жайдын документинин аталышы / Наименование документа на жилое помещение		МККда Техпаспорттун каттоо жөнүндө инвентаризациялык номеру, кадастрлык пландын номеру, сатып алуу келишиминин номеру / Инвентаризационный номер (ИН) регистрации в ГРС техпаспорта, кадастрового плана, № инвентаризационного дела, № договор купли продажи				Документтин берилген күнү / дата выдачи документа
Реш.уполном. органов о пред в №16/1006 от 17.10.2003 г. а/о: Гос.акт о праве частной собственности на зем.уч. №9529738 от 07.07.2022 г. гу кадастр		5020810030089				
Турак жайдын камсыздандыруу келишими түзүлгөн учурга карата абалы / Состояние жилого помещения на момент заключения договора страхования				Удовлетворительное		
Филиалдын дареги / Адрес филиала: Головной офис г. Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова 1, стр. 2, 4 этаж Телефон номери / Номер телефона: 0312 544 319, 0 553 54 54 00, 0 707 54 54 00 info@gso.kg						
Камсыздандыруу эрежелери менен тааныштым жана камсыздандыруу полисинин шарттары менен макулмун. / С Правилами страхования ознакомлен и с условиями страхового полиса согласен.						
Камсыздандырылуучу / Страхователь:				Камсыздандыруучу (өкүлү) / Страховщик (представитель)		
(колу) / (подпись) 01.09.2026 (полисти берген датасы) / (дата выдачи полиса) Пайда Табуучу / Выгодоприобретатель				(колу) / (подпись) (Ф.А.А.) / (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович		
(колу) / (подпись)						
Проверка достоверности полиса осуществляется путем сканирования QR-кода или по ссылке: https://online.gso.kg/online/verify-policy/e4f0e0df-9714-4fcd-865d-6464c67c3895						

№	Кыргызча (KG)	Русский (RU)
1	Милдеттүү камсыздандыруу келишими (камсыздандыруу полиси) колдонуу мөөнөтү аяктагана чейин, төлөнгөн учурдан тартып 10 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирүүчү "Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунун "б" (сел), "в" (суу ташкыны) жана "з" (жер көчкү) пунктчаларында каралган учурларды кошпогондо, камсыздандыруу сый төлөмү төлөнгөн учурдан тартып күчүнө кирет.	Действие договора обязательного страхования (страховой полис) вступает в силу с момента уплаты страховой премии, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "б" (сели), "в" (паводок) и "з" (оползень) пункта 3 части 1 статьи 8 Закона Кыргызской Республики "Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий", которые вступают в силу по истечении 10 календарных дней с момента уплаты страховой премии.
2	Эскертүү: Сатууга болгон салыктын пайыздык чени Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында өзгөргөн учурда, камсыздандыруу суммасы, камсыздандыруу тарифи жана камсыздандыруу тобокелдиги өзгөрүшү мүмкүн.	Примечание: В случае изменения в законодательстве Кыргызской Республики процентной ставки налога с продаж, страховая сумма и страховой тариф, страховые риски могут быть изменены.
3	Камсыздандыруу сый төлөмү накталай төлөнгөн учурда сатууга болгон салык Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык колдонулат.	В случае оплаты страховой премии наличными, применяется налог с продаж в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики.
4	Камсыздандыруу сый төлөмү бир жылдык мөөнөт менен эсептелет.	Страховая премия рассчитывается сроком на один год.
5	Камсыздандыруу сый төлөмү жеңилдетилген категория боюнча төлөмдөн бошотулган учурда камсыздандыруу сый төлөмү ушул полисте көрсөтүлгөн % га дисконттолот.	В случае освобождения от уплаты страховой премии по льготной категории, страховая премия будет дисконтирована на %, указанных в данном полисе
6	Камсыздандыруу сый төлөмүн камсыздандыруу учуру келип чыккан учурда ар бир окуя үчүн ордун толтуруучу суммасына колдонулуучу тийиш болгон камсыздандыруу суммасынан 0.0 % өлчөмүндө тандалган франшизанын негизинде жүргүзүлөт.	Расчет премии производится на основе выбранной франшизы в размере 0.0 % от страховой суммы, которая в случае наступления страхового случая должна быть применена к сумме возмещения за каждое событие.
8	Камсыздандыруу полисинде сый төлөмдү төлөө күнү катары белгиленген мөөнөттө сый төлөм төлөнбөсө келишим күчүнө кирген жок деп эсептелет жана тараптардын кандайдыр бир укуктук жоопкерчиликтерине алып келбейт.	При неуплате премии в срок, установленный в полисе страхования как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для сторон.
9	Камсыздандыруучу агенттердин эсептерине жана башка каталарды оңдоо укугун өзүндө сактайт.	Страховщик сохраняет за собой право исправлять расчеты и другие ошибки агентов.
10	Камсыздандыруучу (Пайда табуучу) ушул камсыздандыруу келишиминин негизинде Камсыздандыруучуга өзү турган жеке маалыматтарын анын иштеп чыгылышына жана ал адамдар тиешелүү келишимдер менен байланышкан операцияларды жүзөгө ашыруусу жакка жана МКУ системасында АИС иштеп чыгуу үчүн колдонуусуна макул болот.	Страхователь (Выгодоприобретатель) соглашается, что Страховщик может обрабатывать личные данные, которые он получает на основании настоящего договора страхования, и что он может направлять их соответствующему лицу, осуществляющему операции, связанные с соответствующими договорами и для обработки в АИС системе ГСО.
11	Камсыздандыруу окуясынын белгилери бар окуя болгондо камсыздандырылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү: 1) качан ага камсыздандыруу окуясы болуу коркунучу белгилүү болгондо, тез арада өрткө каршы күрөшүү органдарына жана авариялык кызматка билдирүүгө; 2) мүлктү жана турак жайды сактап калууга, келтирилген зыянды азайтуу чараларын көрүүгө; 3) он беш календардык күндөн кеч эмес камсыздандыруучуга камсыздандыруу окуясы болгондугу жөнүндө билдирүүгө; 4) камсыздандыруу окуясы орун алгандан кийин камсыздандыруучунун өкүлүнө турак жайды кароону жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берүүгө камсыз кылууга.	При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан: 1) с момента, когда стало ему известно о возникновении угрозы наступления страхового случая, незамедлительно сообщить в органы противопожарной и аварийной службы; 2) принять меры в целях предотвращения или уменьшения возможных убытков, в том числе принять меры к спасению имущества и жилого помещения. Под такими мерами понимаются меры, направленные на уменьшение последствий пожара или стихийного бедствия, в соответствии с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях; 3) не позднее пятнадцати календарных дней уведомить (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением письменного оригинала уведомления) страховщика о наступлении страхового случая; 4) обеспечить представителю страховщика возможность проведения осмотра жилого помещения после наступления страхового случая.
12	Камсыздандыруу келишими (полиси) турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу Эрежелерине ылайык түзүлөт, ал камсыздандырылуучуга бул камсыздандыруу полисинин ажырагыс бөлүгү катары берилет. Ушул келишимде жазылбаган, жогоруда айтылган Эреженин жобосу келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана Камсыздандырылуучу үчүн милдеттүү болуп саналат. Бул келишимге кол коюп жатып, Камсыздандырылуучу Эрежени алгандыгын, аны менен таанышкандыгын жана анда көрсөтүлгөндөрдү аткарууга милдеттенет.	Страховой договор (полис) заключен в соответствии с Правилами обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, которые предоставляются Страхователю как неотъемлемая часть данного страхового полиса. Положения вышеперечисленных Правил, не прописанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью и обязательными для Страхователя. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
17	Турак жайдын техникалык мүнөздөмөлөрү	Технические характеристики жилого помещения
18	Тиби / Тип	Жилой дом
19	Материалы / Материал	нет данных
20	Пайдубал / Фундамент	нет данных
21	Чатыр / Крыша	нет данных
22	Чердак жабуусу / Чердачное перекрытие	нет данных
23	Шып / Потолок	нет данных
24	Дубал / Стена	нет данных
25	Айнектер / Окна	нет данных
26	Тышкы эшиктер / Наружные двери	нет данных
27	Ички эшиктер / Внутренние двери	нет данных
28	Пол / Пол	нет данных
29	Турак үйдүн аянты, м2 / Площадь жилого дома, м2	120 кв.м
31	Батирдин кабаты жана имараттын кабаттуулугу / Этаж квартиры и этажность здания	1 / 1
33	Курулган жылы / Год постройки	нет данных
35	Турак жайдын бийиктиги, метр менен / Высота жилья, в метрах	нет данных
37	Төлөм терминал, камсыздандыруу агенти же банк аркылуу жүргүзүлөт.	Оплата производится через терминал, страхового агента или в банк. Банковский счет Чуй-Бишкекский филиал ОАО «ГСО» №1350110024461087, КОД ОКПО:29317373 БИК: 135002, банк - Филиал ОАО «Айыл Банк»
38	Келип чыккан дооматтар боюнча камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаңыздар болот.	По возникающим претензиям Вы можете обращаться в Орган, регулирующий деятельность страховых организаций: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70.
39	ААК «МКУ» башкы офисинин дарегі: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч. Айтматова пр., 1, тел.: +996 (312) 54 43 22, 65 08 53.	Адрес головного офиса ОАО «ГСО»: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1, тел.: +996 (312) 54 43 22, 65 08 53.

Страховые случаи определяются в соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики от 31 июля 2015 года № 209 «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» (в редакции Законов Кыргызской Республики от 30 июня 2021 года № 82 и от 28 июля 2021 года № 88).

Страховыми случаями являются:

- пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры), в том числе возникший вне застрахованного помещения;
- проникновение воды в результате проведения правомерных действий по ликвидации пожара;
- стихийные бедствия природного характера:
 - землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности в 6 баллов и более; б) сель; в) паводок; д) лавина; е) обвал; ж) камнепад; з) оползень; к) сильный ветер - скорость ветра при порывах 25 м/сек. и более; о) метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром продолжительностью 12 часов и более, возможно в сочетании с выпадением снега, при скорости ветра 12 м/сек. и более; п) град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 20 мм и более;
- разборка и перенос застрахованного жилого помещения в безопасную зону по решению уполномоченного государственного органа в связи с объявлением угрозы повреждения (уничтожения) жилого помещения в результате наступления стихийного бедствия природного характера.

Филналы и аварийные комиссары

№	Наименование филиала	Почтовый адрес, местонахождение	Наименование представителя	Средства связи
1	Бишкекский	г.Бишкек, ул. Абдумомунова 255	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-70
2	Чуйский	г.Бишкек, ул.Абая 40	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-71
3	Ошский	г.Ош, ул.Р.Абдыкадырова 2а	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-72
4	Таласский	г.Талас, ул.Б.Баатыра 202	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-73
5	Баткенский	г.Баткен, ул.Салихова д.26а	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-74
6	Ысык-Кульский	г.Каракол, Кутманалиева 126	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-75
7	Нарынский	г.Нарын, ул. Ленина 76	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-76
8	Джалал-Абадский	г.Джалал-Абад, ул.Ю.Абдурахманова 6	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-69
9	Головной офис	г.Бишкек, пр. Ч.Айтматова 1 ст.2	Аварийный комиссар	+996 (503) 60-16-70

График работы: с 9:00 до 18:00. **Обеденный перерыв:** с 12:30 до 13:30.

Проверка достоверности полиса осуществляется путем сканирования QR-кода или по ссылке:

<https://online.gso.kg/online/verify-policy/e4f0e0df-9714-4fcd-865d-6464c67c3895>